Einheitsgemeinde Stadt Teuchern Gewerbeamt

Anzeige eines

Gaststättengewerbes

			Sachbearbeiter(in)	Zimmer-Nr.
			Frau Böhme Telefon	8
			034443 52-139	Fax 034443 52-239
			E-Mail k.boehme@stadt-teu	chern, de
			zutreffenden Kästchen ar	lesbar ausfüllen sowie die kreuzen.
			Erstanzeige	
			Änderungsanzeige	
Angaben zum Antragsteller				
lame, Vomamen		1000	Geburtsname (nu	r bel Abweichung vom Namen)
eburtsdatum Geschlecht	7 [7]	Geburtsort	Staatsangehörigk	objects of the comments are consistent or a position of the construction of the constr
Vohnanschrift	männiich weiblich	entropy (a) de ide no. Description com a residente a communication and a complete by problems account communication and supplementarions.		
Talefon his	Unit			
Telefon-Nr.	Handynummer	Telefax-Nr.	E-Mail/Web (freiwillig)	
ezeichnung der juristischen Person od	ler des nicht rechtsfähigen	Vereins (bei-mehreren Vertretem ist je ein F	ormular auszufüllen)	A CAN THE PARTY OF
ingetragen im Register		1.25.75.46.25 milliones dans norther north de through 1987 \$10.055.95.25.75.75.25. Code and debugged and the 2007 \$20.75.35 delication accomplessed as \$10.055.05.25.75.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25	NT.	Seit
nschrift der juristischen Person oder d	es nicht rechtsfähigen Vere	THE STATE OF THE S	матемитура (1) (1111). Это учения финансичения постоя постоя для постоя (Матемия Матемия Матемия (1111) ставле	анда макта и метеринде на поделя на постоя на макта и метерина на метерина на метерина и метерина и метерина и В пред пред на пред на постоя на метерина и м
		···-		
Telefon-Nr.	Handynummer	Telefax-Nr.	E-Mail/Web (freiwillig)	
inanzemt		томина и шили применення пробен учеству в "досто подавлення применення в применення в применення применення по	Steuernummer	THE TOTAL PROPERTY AND ADMINISTRATION ADMINISTRA
ANALINA DI MANDI MANDI MANDA		All hard from the same of the		
ingaben zum Vorübergeher ame der vorübergehenden Verkaufsst		trieb		The state of the s
nlass		* Marie Marie management and marie and a series in a 1966 of the series demonstrates and the series in the series and the seri	P CONTROL OF THE PROPERTY OF T	
11633				
en anno anno anno anno anno anno anno an	en majorigo (1785 Zischen materioren (1777), C. Zischen kann an mennen an eigen eine gastelle (1787).	Walk Clark and the control of the Co	l Nordon (1 martin 1974-1978 IN 1882) Nordonia kalanda di malika kanada da kanada ka mandan amanda anda kanada may kanada may ka	POLICIO STATILLA A GARANA A SPRING DE VICTORIO LA SERVICIO DE SERVICIO CON D. S. Labora de Sala A. M. Mercello Con J. V.
Ab-Alice removements and a second				
rt des vorübergehenden Gaststättenbo	etriebes	таншала на настинент в менен и ученија до добого до од	т түүн жанган ар үрөөсүү үрө үрөө үрөө үнөө жанга калдан үнөө жанга жанга жанга жанга жанга үрөөсүү үрөөсүү үр	торин жүрин такжа тарам этом (19 ден на мамана не 19 ден на на мамана на 19 ден на 19 ден на 19 ден на 19 ден н При при при на 19 ден на 19 де
erabreichung von Speisen	Ausschank von	Nichtolicabellaben California		and the second s
Zeitraum		Nichtalkoholischen Getränken	Alkoholischen Getränken	
Zemaun		Datum / Wochentag	Uhrzeit von	Uhrzeit bis
Datum von:				
A part of the second of the se		le (Advised этом этом денежноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноственноств В применения применения в применени	a y Consequence and all control (a 1/4) (a) — a "A planetic or a surface from an information and design control and control a	a management of the first of th
	Seed of the control o	ang mangangang yang sagang sagang ang ang ang ang ang ang ang ang an		
			THE RESIDENCE AND STREET AND STRE	
Datum bis:		от сторон в менероформу до 1,4 и поку со у текня автичности поку со 2,0 и да на также на станова у со 1,0 и де устана автичности	The second control of	
				The second secon
	1500 Link sum and girls 170 lettic än comment 7 % di lick in in american sum	teenseerd takint tu kalada amalaan kanomen 1988 (1994) (1994) adada membahat 1985 (2012) (2013) (1995) (1995)	This is no shade to the Mary 1983 Ad start of the Control of the C	922000 FBSS - A intermediate (1904) (12222) A de de mando (1922) XII (Maisteine de 1909) VIII (2022) A de mando (1904) de mando (1904)
ie Kosten für diesen Besch				
in it votes in the upper persons	ieio serzeli SICD WIE	ioigczusammen		
Gebühr		Austagen	Gesamtbetrag	
atum / Unterschrift des Anzeigenden		Der En	ıpfang der Anzeige wird bestätigt.	
			. <u> </u>	
		[]		